


# ОЙЛОН-НУР



## Туурасынан:

1. Бул сөз латын тилинен алынган, бизче “бир нерсеге умтулуучу, бир нерсеге кызыгуучу” деген маанини түшүндүрөт?
2. Нерсенин ордун, ирээтин жана убактысын көрсөткөн таблица же график?
3. Чехияда 1939-жылдын 16-ноябрында демонстрацияда окко учкан студент?
4. Профессиянын, адистиктин мүнөздүү өзгөчөлүктөрүнүн топтому?
5. Тайпа жетекчиси?  
Тигинен:
6. Бир нече административдик функцияларды аткарган тайпанын расмий жетекчиси?
7. Бир мезгилде бир нече студентке маалымат берүүнүн эң жакшы жолу?
8. Адистигине карата бөлүнгөн студенттердин тобу эмне деп аталат?
9. Илимий мекемелердеги эң кичине кызмат?
10. Дарак сыяктуу төмөнкү деңгээлден жогорку деңгээлге карата жайгаштырылган бир нерсенин ирээти?

Түзгөн: Эгемжар Азизилла уулу

## СТУДЕНТКЕ АСКИЯ

«Студент бул – билим жолундагы кайырчы» деп айтылат эмеспи. Анын сыңарындай билим жолунда талыкпай изденип, эмгектенүүдөн талбай, өз келечегин ишеним менен курууга далалаттанган студенттер бар болушсун! Тамаша ирээтинде студенттердин жашоосунан алынган чындыгы менен «чымчылап» көрөлү.

Студент 6 ай бир дагы сабак аткарбастан, бир түндүн ичинде 6 айлык конспекти жазып бүтүргөн «профессор».

Студент – бардык шарттарга тез көнүп кетүүчү «хамелеон».

Студент – магазинден 1500 сомго көргөн кийимия, базардан 600 сомго түшүрүп алуучу «бизнесмен».

Студент 800 сом стипендияны 1 ай күтүп

бирос, алганадан кийин 1 саатта жок кылуучу «миллионер».

### ЗАМАНБАП МАКАЛДАР

Студент болуу аста-апта, «отчисленил» болуу бир наста.

«Отчисления» болгондун айыбы жок, кайра «восстановить» эткей соң.

Бакылдаган эчкини суу качкенде көрөсүн, шакылдаган студентти сессияда көрөсүн.

Жакшы староста тайпа үчүн күлүнөт, жаман староста өз камы үчүн жүгүрөт.

Окуганы жарым пара, ышкырыгы таш жарат.

Жетсе да баатым булутка, сессияны унутпа!

Даярдаган: Салиева Жумагүл

## СӨЗСҮЗ ТАҢ КАЛАСЫЗ!

Венгрияда 3 жаштан баштап окуучулар мектепке барышат.

McDonald's дүйнө боюнча ар секундда 75 даана гамбургер сатат. Бул болжолдуу бир күндө 6,5 млн. бир жылда болсо 2,5 млрд. даана дегенди түшүндүрөт.

Статистикага таянсак, беш эркектин экинчиси биринчи сүйүүсүнө үйлөнөт.

Дүйнө элинин 80 %ы будильник ойготкондо өчүрүп коюп, 1 минута болсо да уктап алганы аракет жасайт экен. Сизчи?

Эң алгач фотоаппаратта сүрөткө тартуу үчүн, адамдар 8 саат аракетсиз отуруусу керек болгон.

Эгер Сингапурда 3 ирет коомдук жайларда таштанды таштап кармалган болсоңуз, ар эс алуу күнү моюнга «мен таштанды таштадым» деген табличка илип алып көчөлөрдү тазалайсыз. Биздечи?

Дүйнөдө смартфон иштеткен ар 10 адамдын экөөсүнүн телефонунун экраны сынык.

Швецияда баардык таштандылардын 96% кайра иштетилет!

Көпчүлүгүбүз сүйүп ичкен Fanta суусундук бренди, «фантазия» деген сөздөн алынган экен.

